

Каралды:
№95 МГ
Пед.кеңешмесинин
2022-ж « 09 » ноябрь



Бекитилди:
№95 МГ директору
Сардарбекова А.К.
2022-ж « 14 » ноябрь

№ 95 МГ коррупцияга каршы күрөшүү

боюнча жобо

1. Жалпы жоболор

1.1. Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө жобо (мындан ары - Жобо) Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 8-августундагы № 153 “Коррупцияга каршы аракеттенүү” жөнүндө Мыйзамына ылайык иштелип чыккан

1.2. Жобонун максаты – мектеп – гимназияда коррупциянын алдын алуу жана ага каршы күрөшүүнү камсыз кылуу үчүн бирдиктүү мамилени калыптандыруу

Жобонун максаттары:

- билим берүү процессинин бардык катышуучуларына ченемдик укуктук актылар жөнүндө маалымат берүү
- коррупция менен күрөшүү боюнча ишти камсыз кылуу жана мектеп - гимназияда коррупциялык иштер жасалган учурда ал иш үчүн жоопкерчиликке тартуу
- коррупциялык укук бузууларды болтурбоо;
- мектеп - гимназияда коррупцияга каршы күрөшүүнүн негизги принциптерин аныктоо;
- мектеп - гимназияда коррупциянын алдын алууга жана ага каршы күрөшүүгө багытталган иш-чараларды иштеп чыгуу жана аны жүзөгө ашыруу.

Бул Жобо коррупцияга каршы күрөшүүнүн, коррупциянын алдын алуу, укуктук жана коррупциялык укук бузуулардын кесепеттерин жоюу үчүн мектеп – гимназияда уюштуруучулук негизги принциптерин белгилейт.

1.3. Ушул Жобонун максаттары үчүн төмөнкү негизги түшүнүктөр колдонулат:

1.3.1. коррупция:

а) кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, пара берүү, пара алуу, коммерциялык пара алуу же башка мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз пайдалануу, коомдун жана мамлекеттин мыйзамдуу кызыкчылыктарына каршы келген иштерди жүргүзүү, акча, баалуу буюмдарды алуу ;

б) ушул пункттун "а" пунктчасында көрсөтүлгөн аракеттерди, мекеменин кызматкери өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жасоо;

1.3.2. Коррупцияга каршы күрөшүү - билим берүү процессинин бардык катышуучуларынын иши:

а) коррупцияны алдын-алуу, себептерин (коррупциянын) аныктоо жана кийинки учурга болтурбоо же жоюу;

б) коррупцияны аныктоо, алдын алуу, бөгөт коюу, ачыкка чыгаруу жана укук бузууларды аныктоо (коррупция менен күрөшүү);

в) коррупциялык укук бузуулардын кесепеттерин азайтуу.

1.4. Коррупцияга каршы аракеттенүүнүн негизги принциптери:

- адамдын жана жарандын негизги укуктары менен эркиндиктерин таануу, камсыз кылуу жана коргоо;
- мыйзамдуулук;
- мамлекеттик жана өзүн-өзү башкаруу органдарынын ишинин маалымдуулугу жана ачыктыгы;
- коррупциялык укук бузуулар үчүн жоопкерчиликтин сөзсүз болушу;
- уюштуруу, маалыматтык-үгүттөө жана башка чаралар;
- коррупциянын алдын алуу боюнча чараларды колдонуу.

2. Коррупциянын алдын алуу боюнча негизги чаралар.

Коррупциянын алдын алуу төмөнкүдөй негизги чараларды колдонуу менен жүзөгө ашырылат:

2.1. Мектеп - гимназиясынын педагогикалык жана башка кызматкерлеринин коллективинде коррупциялык иштерди болтурбоо боюнча тартип эрежелерин калыптандыруу;

2.2. Окуучуларга, ата-энелерге (мыйзамдуу өкүлдөрү) коррупциялык иштерге каршы укуктук маалыматтарды жеткирүү ;

2.3. КРнын укуктук мыйзамдарынын сакталышы үчүн мектепте чыгарылган бардык жергиликтүү актыларга мониторинг жүргүзүү;

2.4. Мектеп - гимназиясынын кызматкерлерине жана ата-энелерине коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.

3. Коррупцияга каршы чаралардын натыйжалуулугун жогорулатуунун негизги багыттары.

3.1. мектеп - гимназиянын билим берүү процессин башкаруу органдарынын муниципалдык уюмдар жана жарандык коом менен биргеликте коррупцияга каршы өз ара аракеттенүү механизмдерин түзүү;

3.2. Коррупция менен күрөшүүдө кызматкерлерди, ата-энелерди жана окуучуларды мыйзамга ылайык келбеген, коррупциялык иштери үчүн жоопкерчиликке тартуу, административдик жана башка чараларды кабыл алуу;

3.3. Мектеп – гимназиясынын башкаруу органдарынын иш тутумун жана түзүмүн өркүндөтүү;

3.4. Мектеп – гимназиясынын башкаруу органдарынын ишинде коомдук көзөмөл механизмдерин түзүү;

3.5. Мектеп – гимназиясынын кызматкерлеринин жана ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн), окуучуларды билим берүү процессинин иши жөнүндө маалыматка жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу

3.6. Мектеп – гимназиясынын педагогикалык жана башка кызматкерлеринин кызматтык нускамаларында ыйгарым укуктарын көрсөтүү ачык чагылдырылышы керек;

3.7. Мекеменин кызматкерлери тарабынан ата-энелерден (мыйзамдуу өкүлдөр) пара талап кылган бардык учурлар жөнүндө мекеменин жетекчисине кабарлоо үчүн шарттарды түзүү.

4. Коррупцияга каршы күрөшүүнү уюштуруу негиздери

4.1. Коррупцияга каршы иш-аракеттерди жалпы башкаруу мектеп - гимназиясынын директору тарабынан жүргүзүлөт. Коррупциянын алдын алууга, укук бузууларды алдын-алууга (мындан ары жооптуу адам) жооптуу адамдар мектеп - гимназиясынын директорунун буйругу менен дайындалат.

4.2. Жооптуу адам:

- өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде коррупцияга каршы күрөштү жүзөгө ашырат;
- мектеп – гимназиясынын кызматкерлеринен, ата-энелеринен (мыйзамдуу өкүлдөрүнөн) мекеменин коррупциялык көрүнүштөрү тууралуу фактылары менен билдирүүлөрдү кабыл алат;
- коррупцияга каршы үгүттөөнү жана билим берүү процессинин катышуучуларын тарбиялоону жүзөгө ашырат;
- коррупцияга каршы пландарды жана отчеттук документтерди даярдайт
- мекемедеги коррупцияга каршы саясатты мекеменин жетекчисине чейин жүргүзүү;
- коррупцияга каршы аракеттенүү жаатында укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенет;
- мектеп- гимназиясынын кызматкерлеринин чектөөлөрдү жана тыюу салууларды, талаптарды аткаруусуна кепилдик берет,
- коррупцияга шарт түзгөн себептерди жана шарттарды аныктоо жана жоюу боюнча чараларды көрөт;

5. Коррупциялык укук бузуулар үчүн жеке жана юридикалык жактардын жоопкерчилиги

5.1. Кыргыз Республикасынын жарандары коррупциялык укук бузуулар үчүн мыйзамга ылайык жарандык жана административдик тартиптик жоопкерчиликке тартылат.

5.2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коррупциялык кылмыш жасаган жеке адам соттун чечими менен мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын айрым кызмат орундарына ээ болуу укугунан ажыратылышы мүмкүн.

6. Өзгөртүүлөрдү киргизүү

6.1. Ушул Жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор укук бузууну алдын алуу кеңеши жана жооптуу адам тарабынан киргизилет жана мектеп- гимназиясынын директорунун буйругу менен бекитилет.

7. Корутунду жоболор

7.1. Бул Жобо директор буйрук менен бекитилген учурдан тартып күчүнө кирет.